

Чегем кыонакы

Суууно кыи, шу-шу эте, эи  
Ораиарында ёте-энииге кертади. Ои  
кварин, кётюрин, бурдуи эте, койиши  
квобрызларина кезгади. Ожакыладан  
чкызган квалын тоглом, бурдуи, созу-  
ла келип, кварини кекде тас бо-  
ладн.

1 Орта ораидагы<sup>ол</sup> квалунбаш  
койио тере эеиладан чкызган  
чракы ксарикы, анн кени арбадын

1 аз ксартади. Чо<sup>ил</sup>кыи иги сууукаду. Асеа  
эиештеши, машукы куду ржавина гёрге  
буи ксуу ржав кюремеди. Ои а кётюре

1 бурдунузуи тарта, кюрексиши<sup>к</sup> кси  
лайди. Асеаи бироздан кызыгы квал-  
кыи башлайди. Квалынкыи уа алы-  
кыа ксуу кылар акыиет кекыду. Ои  
(кыо-кы) кронну эме кетген аналкыи  
биа тамата эиешини келмириетин  
сакылайди.

Биешей турганлай койио эиешини  
квалыиладн. Асеан, аналкыи келеш

сүмүр, эшиккн көптөкө ганды да,  
түшкн көздөкө сөөкн тиктнелей.

Олеа гөтөдө, биячкн эшик көзгө-  
чкн, тиктнелдн: "Юйде ким барды?"

дечен агай эшитчиди.

405.

1. Тар баяду - дүйн баяду.

2. Кем - ушчу

3. кемчайдн - саркайдн

4. кемчирин - кыйт + <sup>к</sup>кычарын

5. Тарга - соза.

42. Сууцукк кеск, суу - суу эге, эи

Орал чаркыда <sup>е</sup>еке - <sup>э</sup>эмине <sup>ж</sup>жортодн

бу ханар, кыйтчан эки баш тшени

баш айтылдн, <sup>э</sup>этка айланн).

155.